

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2021-жылдын 27-октябрь № 125

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө

(КР 2022-жылдын 18-январындағы № 4, 2022-жылдын 6-июнундағы № 41,
2023-жылдын 25-январындағы № 14 Мыйзамдарынын редакцияларына
ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1-берене. Жөнгө салуу предмети

1. Ушул Мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кириүүнүн; баш кызмат ордуна дайындоонун; ротациялоонун; кызматтык иликтөө жүргүзүүнүн; мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдүн тартибин; кызматчылардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин; социалдык коргоонун кепилдиктерин; кызматты токтотуунун тартибин аныктайт.

2. Ушул Мыйзамдын колдонулушу мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга жайылтылат.

3. Эгерде ушул Мыйзамда башкача каралбаса, кызматчыларга эмгек жана социалдык коргоо жөнүндө мыйзамдардын колдонулушу жайылтылат.

4. Аскердик, укук коргоо жана дипломатиялык кызматтарда административдик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчылардын иши ушул Мыйзам менен алардын кесиптик иштери атайын мыйзамдар менен жөнгө салынбаган өлчөмдө жөнгө салынат.

5. Саясий жана атайын кызмат орундарын ээлеген адамдардын ишти алардын статусун регламенттеген мыйзамдар менен жөнгө салынат.

6. Административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчыларга карата башка мыйзамдар ушул Мыйзам менен жөнгө салынбаган өлчөмдө колдонулат.

7. Ушул Мыйзамды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүлүүгө тийиш, аны жүргүзүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Президенти (мындан ары - Президент) аныктайт.

Караңыз:

КР Президентинин 2022-жылдын 22-мартындағы ПЖ N 85 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Жарлыгы

2-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

1) **мамлекеттик кызмат** - Кыргыз Республикасынын жаандарынын мамлекеттик органдардагы кесиптик кызматтык иши. Мамлекеттик кызмат өзүнө мамлекеттик жарандык кызматты, аскердик кызматты, укук коргоо кызматын жана дипломатиялык кызматты камтыйт;

2) **мамлекеттик жарандык кызмат** - Кыргыз Республикасынын Конституциясында (мындан ары - Конституция) жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында (мындан ары - ченемдик укуктук актылар) аныкталган милдеттерди, функцияларды жана бийликтик ыйгарым укуктарды түрүктуу негизде жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын жаандарынын мамлекеттик органдардагы кесиптик кызматтык ишин билдирген, мамлекеттик кызматтын түрү;

3) **муниципалдык кызмат** - Конституцияда жана башка ченемдик укуктук актыларда аныкталган милдеттерди, функцияларды жана бийликтік ыйгарым укуктарды түрүктуу негизде жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындағы кесиптик кызматтык иши;

4) **аскердик кызмат** - мыйзам менен аскердик кызмат караптады Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүмдөрдө жана мамлекеттик органдарда жарандардын жалпы аскердик милдеттерин аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын өзгөчө түрү;

5) **укук коргоо кызматы** - коопсуздуктуу, мыйзамдуулуктуу жана укук тартибин камсыз кылуу боюнча, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча функцияларды жүзөгө ашырган укук коргоо органдарындағы кызмат орундарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесиптик кызматтык ишин билдириген мамлекеттик кызматтын түрү;

6) **дипломатиялык кызмат** - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын курамдык бөлүгү, өзүнө дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлери болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандарынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндө өкүлчүлүк, мамлекеттин кызыкчылкытарын алдыга жылдыруу жана коргоо, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын практикалык жүзөгө ашыруу боюнча кесиптик ишин камтыйт;

7) **мамлекеттик жарандык кызматчы (мындан ары - кызматчы)** - мамлекеттик органда административдик кызмат ордун ээлеген, кызмат орду боюнча берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча кесиптик кызматтык ишти респубикалык бюджеттин каражаттарынан акчалай сыйакы алуу менен түрүктуу негизде жүзөгө ашырган жана аларды аткаруу учун жоопкерчилик тарткан Кыргыз Республикасынын жараны;

8) **муниципалдык кызматчы (мындан ары - кызматчы)** - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында административдик кызмат ордун ээлеген, кызмат орду боюнча берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча кесиптик кызматтык ишти жергиликтүү бюджеттин каражаттарынан акчалай сыйакы алуу менен түрүктуу негизде жүзөгө ашырган жана аларды аткаруу учун жоопкерчилик тарткан Кыргыз Республикасынын жараны;

9) **мамлекеттик орган** - мамлекеттик бийликтин функцияларын жүзөгө ашырууга, аткаруу учун милдеттүү чечимдерди кабыл алууга жана алардын ишке ашырылышын камсыз кылууга ыйгарым укуктуу, Конституцияга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык түрүктуу негизде уюштурулган, респубикалык бюджеттен каржылануучу орган;

10) **жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы** - тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин чек араларында өкүлчүлүктүү же аткаруу функцияларын жана ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга, жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча аткаруу учун милдеттүү чечимдерди кабыл алууга, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууга жана алардын ишке ашырылышын камсыз кылууга ыйгарым укуктуу, Конституцияга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык түрүктуу негизде уюшулган, жергиликтүү бюджеттен каржылануучу орган;

11) **мамлекеттик кызмат орду** - Конституцияда жана башка ченемдик укуктук актыларда караптады кызмат орду же болбосо ошол органдын ыйгарым укуктарын аткаруу жана камсыз кылуу боюнча аны ээлеген адам учун белгилүү милдеттери бар, мамлекеттик органдын штаттык бирдиги катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында (мындан ары - мыйзамдар) белгиленген тартипте уюшулган кызмат орду. Мамлекеттик кызмат орундары саясий, атайын жана административдик болуп бөлүнөт;

12) **саясий мамлекеттик кызмат орду** - аны ээлөөнүн жүрүшүндө адам бийликтік ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу жана саясий программаларды жана долбоорлорду турмушка ашырууга багытталган саясатты аныктоочу чечимдерди кабыл алуучу, Конституцияда жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген ыйгарым укуктардын алкагында коюлган саясий максаттарды жана милдеттерди ишке ашыруу учун жоопкерчилик тартуучу кызмат орду;

13) **атайын мамлекеттик кызмат орду** - аны ээлөөнүн жүрүшүндө адам саясий аныктоочу чечимдерди кабыл алуу менен байланышпаган контролдоо-көзөмөлдөө, соттук же башка атайын мүнөздөгү чечимдерди кабыл алуу жана иш-аракеттерди жасоо боюнча бийликтік ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу кызмат орду;

14) **административдик мамлекеттік кызмет орду (мындан ары - административдик кызмет орду)** - ыйгарым укуктардың жана жоопкерчиликтин белгиленген көлөмү бар, мамлекеттік органдың милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн, мамлекеттік органдың штаттық бирдиги катары уюшулган кызмет орду;

15) **муниципалдық кызмет орду** - Конституцияда жана башка ченемдік укуктук актыларда каралған кызмет орду же болбосо жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн мыйзамдарда белгиленген тартиpte жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын штаттық бирдиги катары уюшулган, ушул органдың ыйгарым укуктарын аткаруу жана камсыз кылуу боюнча иштеген адам үчүн милдеттердин белгилүү чөйрөсү менен уюшулган кызмет орду. Муниципалдық кызмет орундары саясий жана административдик болуп бөлүнөт;

16) **саясий муниципалдық кызмет орду** - бийликтік ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу жана саясий программаларды жана долбоорлорду турмушка ашырууга багытталған саясатты аныктоочу чечимдерди кабыл алуучу, Конституцияда жана башка ченемдік укуктук актыларда белгиленген ыйгарым укуктардың алкактарында тиешелүү административдик-аймактық бирдикте коюлған саясий максаттарды ишке ашыруу үчүн жергиліктүү жамааттың алдында жоопкерчилик тартуучу, жергиліктүү көнештин депутатынын, жергиліктүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын кызмет орду;

17) **административдик муниципалдық кызмет орду (мындан ары - административдик кызмет орду)** - жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктардың жана жоопкерчиликтин белгиленген көлөмү бар, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын штаттық бирдиги катары уюшулган кызмет орду;

18) **мамлекеттік жана муниципалдық кызмет орундарынын реестри** - мамлекеттік органдар жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча бирдейлештирилген жана классификацияланған саясий жана атайын кызмет орундарынын, ошондой эле административдик кызмет орундарынын тизмеги;

19) **карьералық пландоо** - мамлекеттік жаңандық кызматчынын жана муниципалдық кызматчынын кесиптик жана моралдық сапаттарын баалоо, аттестациялоо тутумунун негизинде кызмет боюнча келечектүү алдыга жылдырууга багытталған иш-аракеттердин комплекси;

20) **патронаттық кызмет орду** - саясий мамлекеттік кызмет орундарын, атайын мамлекеттік кызмет орундарын жана саясий муниципалдық кызмет орундарын әзлетең адамдардың ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө алардың ыйгарым укуктарын ишке ашырууга көмектөшүү үчүн уюшулган консультанттардың, көнешчилердин жана жардамчылардың кызмет орундары. Патронаттық кызмет орду административдик кызмет ордунун өзгөчө түрү болуп саналат;

21) **кызматчылардың кайра даярдоо** - кесиптик иштин жаңы түрүн аткаруу, кызматчылардың квалификациясын көнөйтүү, алардың өзгөргөн экономикалык жана социалдық шарттарга ыңғайлашуусун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон кошумча билимдерге, жөндөмдөргө жана көндүмдөргө ээ болуу, айрым окутуучу дисциплиналарды үйрөнүү максатында жүзөгө ашырылуучу окутуу;

22) **кызматчылардың квалификациясын жогорулатуу** - өзүнүн кызматтық милдеттерин натыйжалуу аткаруу, кошумча кесиптик билим берүү программаларын, анын ичинде эл аралык талаптарды жана стандарттарды эске алуу менен өздөштүрүү үчүн кызматчылардың иш чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык билимдерин, жөндөмдөрүн жана көндүмдөрүн жаңыртуу максатында жүзөгө ашырылуучу окутуу.

3-берене. Мамлекеттік жаңандық кызматтың жана муниципалдық кызматтың принциптері

Мамлекеттік жаңандық кызмет жана муниципалдық кызмет мамлекеттік башкаруу тутумунун бирдиктүүлүгүнө жана бутүндүгүнө негизденет жана төмөнкү принциптерде аракеттенет:

- 1) Конституциянын үстөмдүгү;
- 2) туруктуулук жана укук улантуучулук;
- 3) кесипкөйлүк, компетенттүүлүк жана демилгелүүлүк;

- 4) қызметка киругүдө жынысына, расасына, тилине, майыптуулугунун болушуна, этностук таандыктыгына, туткан динине, курагына, саясий же башка ынанымдарына, тегине, мұлктүк же башка абалына карабастан Кыргыз Республикасының жаңандарына бирдей жеткиликтүүлүк;
- 5) кесиптик сицирген эмгектеринин негизинде қызмет боюнча көтөрүлүү;
- 6) қызматтык милдеттерди аткарууда тартыптуу жана жеке жоопкерчиликтүү болуу;
- 7) қызматчылардын укуктук, экономикалык жана социалдык жактан коргуулусу, аларга жана алардын үй-бүлөлөрүнө татыктуу жашоо деңгээлин кепилдөө;
- 8) қызматчылардын ишине саясий, диний таасир этүүнү жана мыйзамсыз кийлигишүүнү болтурбоо.

2-глава. Мамлекеттік жаңандық қызматты жана муниципалдық қызматты уюштуруу

4-берене. Мамлекеттік жаңандық қызматты жана муниципалдық қызматты уюштуруу

1. Мамлекеттік жаңандық қызмет жана муниципалдық қызмет мамлекеттік органга, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органына жүктөлгөн милдеттердин жалпы комплексине байланыштырылган қызмет орундарынын тутумуна негизделет.
2. Тутумдун иштеши қызматчыларды карьералык пландоонун негизинде жогорулатуу менен камсыз кылышат.
3. Мамлекеттік жаңандық қызматты жана муниципалдық қызматты уюштуруу маселелердин төмөнкүдөй чөйрөсүн камтыйт:
 - 1) мамлекеттік жана муниципалдық қызматтардын реестрин түзүү жолу менен қызмет орундарынын иерархиясын белгилөө;
 - 2) қызмет орундарына карата квалификациялык талаптарды жана қызметка киругүнүн эрежелерин белгилөө;
 - 3) кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу;
 - 4) қызметка киругүнүн тартибин жана қызмет боюнча жогорулоонун жол-жоболорун бекитүү;
 - 5) қызматчыларга дем берүү жана жоопкерчилик тутумун киргизүү;
 - 6) қызмет ордунан бошотуунун тартибин аныктоо.
4. Мамлекеттік жаңандық қызмет жана муниципалдық қызмет өзүнө төмөнкү этаптарды камтыган бүтүндөй циклди билдирет:
 - 1) қызметка киругүү;
 - 2) қызмет өтөө;
 - 3) қызматты токтотуу.

5-берене. Мамлекеттік жана муниципалдық қызмет орундарынын реестри

1. Мамлекеттік жана муниципалдық қызмет орундарынын реестри (мындан ары - қызмет орундарынын реестри) төмөнкүлөрдөн турат:
 - 1) топторго, мамлекеттік органдарга жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарына бөлбестөн қызмет орундарынын атальштарын камтыган саясий, атайын қызмет орундарынын реестринен;
 - 2) топтор жана категориялар, мамлекеттік органдар жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча бөлүнгөн қызмет орундарынын атальштарын камтыган административдик қызмет орундарынын реестринен;
 - 3) топтор, категориялар жана мамлекеттік органдар боюнча бөлүнгөн қызмет орундарынын атальштарын камтыган аскердик жана укук коргоо қызматтарынын административдик қызмет орундарынын реестринен.
2. Мамлекеттік жана муниципалдық қызмет орундарынын реестри Президент тарабынан бекитилет.

6-берене. Административдик кызмет орундарынын квалификациясы

1. Административдик кызмет орундары төмөнкү топторго бөлүнөт:

- 1) жогорку кызмет орду;
- 2) башкы кызмет орду;
- 3) улук кызмет орду;
- 4) кенже кызмет орду.

2. Административдик кызмет орундарынын топторунун ичинде мамлекеттік жана муниципалдық кызмет орундарынын реестри менен белгиленүүчүү категориялар түзүлөт.

7-берене. Квалификациялык талаптар

1. Административдик кызматчыларга карата төмөнкүдөй квалификациялык талаптар коюлат:

1) стажыга жана адистик боюнча иш тажрыйбага жана тийиштүү кесиптик көндүмдөргө карата;

2) административдик кызмет орундарынын категориясын жана тобун эске алуу менен билимдин деңгээлине жана тармагына карата;

3) мыйзамдарда карапган учурларда кызматчынын ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттік жана расмий тилдерди билүүсүнө карата.

2. Административдик кызмет ордун ээлөө үчүн стажыга жана иш тажрыйбасына карата төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кенже кызмет орундары - иш стажына талаптар коюлбайт;

2) улук кызмет орундары - мамлекеттік жана/же муниципалдық кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) башкы кызмет орундары - мамлекеттік жана/же муниципалдық кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

4) жогорку кызмет орундары - мамлекеттік жана/же муниципалдық кызматтагы жыйынды стажы 5 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 7 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Административдик кызмет орундарын ээлөө үчүн билим деңгээлине карата төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кенже кызмет орундары - мамлекеттік жаңандық кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим, муниципалдық кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

2) улук, башкы жана жогорку кызмет орундары - тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим.

4. Мамлекеттік органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети (мындан ары - Министрлер Кабинети) тарабынан бекитилүүчү типтүү квалификациялык талаптардын негизинде ар бир административдик кызмет орду боюнча квалификациялык талаптарды бекитет.

Караңыз:

Мамлекеттік жаңандық кызматтын жана муниципалдық кызматтын административдик кызмет орундарынын топторуна Типтүү квалификациялык талаптар (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 4-апрелиндеги N 189 токтомуна)

8-берене. Класстык чендер

1. Класстык чен - административдик кызмет ордун ээлеген ар бир кызматчыга жекече ыйгарылуучу атайын наам.

2. Класстык чендер административдик кызмет орундарынын реестриндеги топторго жана категорияларга ылайык келет.

3. Мамлекеттік жаңандық кызматчыларга төмөнкүдөй класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн:

- 1) мамлекеттік жаңандық кызматтын кенже инспектору;

- 2) мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы инспектору;
- 3) мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси;
- 4) мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы мамлекеттік кеңешчиси.
4. Муниципалдық кызметчыларга төмөнкүдөй класстық чендер ыйгарылышы мүмкүн:
 - 1) муниципалдық кызметтың кеңже инспектору;
 - 2) муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы инспектору;
 - 3) муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси;
 - 4) муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы муниципалдық кеңешчиси.
5. Мамлекеттік жаңандық кызметтың кеңже инспектору, мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы инспектору, Мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси класстық чендерин ыйгаруу, ажыратуу, төмөндөтүү мамлекеттік органдың жетекчиси тарабынан жүзөгө ашырылат.
6. Муниципалдық кызметтың кеңже инспектору, муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы инспектору, муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы кеңешчиси класстық чендерин ыйгаруу, ажыратуу, төмөндөтүү тиешелүү жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан жүзөгө ашырылат.
7. Мамлекеттік жаңандық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы мамлекеттік кеңешчиси класстық ченин ыйгаруу, ажыратуу, төмөндөтүү тиешелүү мамлекеттік органдың жетекчисинин сунушу боюнча Президент тарабынан жүзөгө ашырылат.
8. Муниципалдық кызметтың 1, 2 жана 3-класстагы муниципалдық кеңешчиси класстық ченин ыйгаруу, ажыратуу, төмөндөтүү тиешелүү жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин сунушу боюнча Президент тарабынан жүзөгө ашырылат.
9. 诩гарылган класстық чен кызметтың күбөлүктө көрсөтүлөт.
10. Аскердик же атайын наамдары, атайын класстық чендери, дипломатиялык рангдары бар кызметчыларга бул аскердик же атайын наамга, атайын класстық ченге, дипломатиялык ранга ылайык келген класстық чен 诩гарылат.
11. Административдик кызметчыларга класстық чендерди 诩гаруу, төмөндөтүү жана ажыратуу тартиби Президент тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Президенттінин 2016-жылдын 30-декабрындағы ПЖ N 308 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттік жаңандық кызметчыларына жана муниципалдық кызметчыларына класстық чендерди 诩гаруу маселелери жөнүндө" жарлығы

9-берене. Карьеरалық пландоо

1. Мамлекеттік орган жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органы кызметчылардың карьеरалық өсүүсүнө бағытталған чараптардың комплексин иштеп чыгат.
2. Карьеरалық пландоону уюштуруу мамлекеттік жаңандық жана муниципалдық кызметтың кадрлар резервінин иштөөсү, конкурсук тандоо, аттестациялоо жол-жоболорун, ротациялоо, кызметчынын квалификациясын жогорулатуу, кызметчыны материалдык жана материалдык эмес жүйелөштүрүү турумун сактоо менен камсыз кылышат.

10-берене. Мамлекеттік жаңандық кызметтың жана муниципалдық кызметтың кадрлар резерви

1. Мамлекеттік жаңандық кызметтың жана муниципалдық кызметтың кадрлар резерви (мындан ары - кадрлар резерви) - административдик кызмет орундарын ээлөөгө талапкерлердин тобу.
2. Кадрлар резерви ар бир мамлекеттік орган жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан өз алдынча түзүлөт.
3. Кадрлар резерви кеңже, улук жана башкы кызмет орундарына талапкерлерден турат.

Кадрлар резервіне төмөнкүлөр кирет:

- 1) бул органда административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчылар;
- 2) органды кайра уюштурууга, штатты кыскартууга, ден соолугунун абалы боюнча узак мөөнөттүү эмгекке жарамсыздыкка байланыштуу кызмат ордунан бошотулган адамдар;
- 3) ушул Мыйзамда жана мыйзамдарда каралган квалификациялык талаптарга жооп берген, кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурску тандоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары.
4. Кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурсту өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби Президент тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Президентинин 2022-жылдын 2-февралындағы ПЖ N 24 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматтынын жана муниципалдык кызматтынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө" жарлыгы

11-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо

1. Мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктыгын, кесиптик даярдыгынын деңгээлин жана карьералык өсүшүнүн перспективаларын аныктоо үчүн эки жылда бир жолудан көп эмес аттестацияланууга тийиш.
2. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарттары жана башка маселелери Президент тарабынан аныкталат.

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын аттестациядан өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо (КР Президентинин 2022-жылдын 31-майындағы ПЖ 169 Жарлыгына)

3-глава. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын укуктук абалы

12-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар

1. Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:
 - 1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
 - 2) мамлекеттик жарандык кызмат үчүн - 21 жаштан жаш болбоого;
 - 3) муниципалдык кызмат үчүн - 18 жаштан жаш болбоого;
- 4) ушул кызмат орду үчүн мыйзамдарда жана кызматка кабыл алууну жүзөгө ашырып жаткан тиешелүү мамлекеттик орган, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

2. Төмөнкү адам кызматчы боло албайт:

- 1) соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп таанылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган;
- 2) мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган соттуулугу бар.

13-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын укуктары

1. Кызматчы төмөнкүлөргө укуктуу:
 - 1) жетекчилер, кесиптештер жана жарандар тарабынан анын жеке кадыр-баркын сыйлоого, өзүнө карата адилеттүү жана сый-урматтуу мамилелеге;

- 2) белгиленген ыйгарым укуктарынын көлөмүндө тиешелүү мамлекеттік органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмет адамдары, жеке жана юридикалық жактар тарабынан Конституциянын жана башка ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чектеринде кызматчылар кабыл алган чечимдердин аткарылышын талап кылууга;
- 3) өзүнүн кесиптик квалификациясын жогорулатуу үчүн окууга;
- 4) кызматтык ишинин натыйжаларын, билим деңгээлин, компетенттүүлүгүн, кесиптик квалификациясын жана тажрыйбасын эске алуу менен кызматы боюнча жогорулоо;
- 5) эмгегинин натыйжаларына ылайык эмгек акысын өз убагында жана толук көлөмдө төлөтүп алууга;
- 6) кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, документтерди жана башка материалдарды белгиленген тартиpte алууга;
- 7) жумуш убактысынын чектүү узактыгын белгилөө, жумуш күндүн ичинде эс алуу жана тамактануу үчүн тыныгуулар менен, жума сайын дем алыш күндөрүн, жумуш эмес майрам күндөрүн, ошондой эле ар жылдык акы төлөнүүчү өргүүлөрдү берүү менен камсыз кылышуучу эс алууга;
- 8) мыйзамдарга ылайык женилдиктерди, анын ичинде Министрлер Кабинети аныктаган социалдык пакетти алууга;
- 9) ден соолугу үчүн коопсуз эмгек шарттарын түзүүгө;
- 10) чечимдерди кабыл алууга же аларды даярдоого жана кароого катышууга;
- 11) жетекчиден так аныкталган милдеттерди коюуну талап кылууга;
- 12) өзүнүн укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого, ошондой эле кызмет адамдарынын укукка каршы аракеттерине мыйзамдарда белгиленген тартиpte даттанууга;
- 13) кызматчынын пикири боюнча негизсиз айыптоолорду же шектенүүлөрдү алып салуу максатында кызматтык териштируүлөрдү жүргүзүүнү талап кылууга;
- 14) мыйзамдарда белгиленген тартиpte өз каалоосу боюнча ээлеген кызмет ордунан бошоого;
- 15) жетекчинин оозеки тескемесинин мыйзамдуулугуна шектенүү пайда болгон учурларда ошол тескемени жазуу жүзүндө ырастоону талап кылууга;
- 16) кесиптик бирликтерге биригүүгө;
- 17) өзүнүн укуктарын, социалдык-экономикалык жана кесиптик кызыкчылыктарын коргоо, кызметка байланышкан талаш-тартыштарды чечүү максатында белгиленген тартиpte сотко, кесиптик бирликке жана башка органдарга кайрылууга;
- 18) жетекчи менен макулдашуу боюнча мыйзамдарда тыюу салынбаган каражаттардан кошумча төлөнүүчү тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү билим берүүчүлүк, эксперттик, илимий жана башка чыгармачылык иштер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу иштин түрлөрүнүн тизмесине ылайык жекече эмгектик иш менен алектенүүгө.

Аталган ишти жүзөгө ашыруу кызматчынын иштеген жеринде аткарылуучу ишинин көлөмүнө жана сапатына таасирин тийгизбөөгө тийиш;

- 19) жетекчи тарабынан куугунтуктоодон коргонууга;
 - 20) кызматта жүргөн убагында акцияларды, башка баалуу кагаздарды (катышуу үлүштөрүн, уюмдардын уставдык (топтоочу) капиталдарындагы пайларды) ишенимдүү башкарууга берүү менен аларга ээлик кылууга.
2. Кызматчылар ошондой эле мыйзамдарда белгиленген башка укуктарга да ээ.
3. Мамлекеттік органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери кызматчынын ушул Мыйзамда каралган укуктарын ишке ашырууну камсыз кылууга милдеттүү.

(КР 2022-жылдын 18-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

14-берене. Мамлекеттік жаңандық қызметчының жана муниципалдық қызметчының милдеттері

1. Қызметчы тәмәнкүлөргө милдеттүү:

1) Конституцияны жана башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алуу менен қызматтык милдетин жана қызматтык ыйгарым укуктарын, тиешелүү мамлекеттік органдардын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын чектеринде чыгарылган чечимдерин ак ниеттүү аткарууга;

2) Мамлекеттік жаңандық қызметчының жана муниципалдық қызметчының Этика кодексин (мындан ары - Этика кодекси) сактоого;

3) әмгек тартибин сактоого;

4) жеке жана юридикалық жактардын укуктарынын, эркиндиктеринин жана қызықчылыштарынын бузулушуна жол бербөөгө;

5) жеке жана юридикалық жактардын кайрылууларын кароого, алар боюнча мыйзамдарга ылайык өз учурунда жана объективдүү чечимдерди кабыл алууга;

6) жетекчиликке жана тиешелүү мамлекеттік органдарга, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарына өзүнө белгилүү болгон мыйзам бузуу фактылары жөнүндө дароо маалымдоого;

7) өзүнүн қызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик квалификациянын деңгээлине ээ болууга;

8) өз ишинде электрондук башкаруунун жаңы заманбап технологияларын, методдорун жана аспаптарын колдонууга;

9) мамлекеттік, қызматтык жана мыйзам менен корголуучу башка сырларды мыйзамда белгиленген тартиппе сактоого;

10) қызматтык милдеттерин аткарууда алынган жаңандардан жеке турмушуна, ар-намысына жана кадыр-баркына тиешелүү маалыматтарды жашыруун сактоого жана мыйзамдарда караптада учурларды кошпогондо, алардан мыйзамдай маалыматтарды берүүнү талап кылбоого;

11) мүлккө жана менчикке аяр мамиле жасоону жана сарамжал күтүүнү камсыз кылууга;

12) өзүнө қызматты өтөөгө байланышкан, ушул Мыйзамда белгиленген чектөөлөрдү кабыл алууга;

13) қызметка кирүүдө анын менчигинде же анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн менчигинде турган мүлк жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

2. Мыйзамдарга ылайык қызметчының башка милдеттери болушу мүмкүн.

3. Жетекчинин мыйзамга каршы келген тапшырмасын алган учурда қызметчы мыйзамдын жоболорун жетекчиликке алууга милдеттүү.

15-берене. Мамлекеттік жаңандық қызметка жана муниципалдық қызметка байланышкан чектөөлөр

1. Қызметчыга тәмәнкүлөргө тыюу салынат:

1) мамлекеттік жаңандық қызметчыга - муниципалдық қызметта турууга, муниципалдық қызметчыга - мамлекеттік жаңандық қызметта турууга;

2) ушул Мыйзамда караптада учурларды кошпогондо, акы төлөнүүчү башка иш менен алектенүүгө;

3) өзү же ишенимдүү жактар аркылуу ишкердик иш менен алектенүүгө, уюштуруу-укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалық жактарга ишкердик ишин жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн қызматтык абалын пайдаланууга;

4) эгерде мыйзамдарда башкача карапбаса, мамлекеттік органдарда жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын иштери боюнча ишеним берилген же башка өкүл болууга;

5) маалыматтарды, материалдык-техникалык, финанссылык жана маалыматтык камсыз қылуу каражаттарын, кызматтык автотранспорт каражаттарын жана кызматтык иш үчүн гана арналган башка мүлктүү кызматтык эмес максаттарга пайдаланууга;

6) кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу мыйзамдарда карапбаган сыйакыларды (акчалай жана башка сыйакыларды, кызмат көрсөтүлөрдү, көңүл ачууга, эс алууга, транспорттук чыгымдарга төлөөлөрдү) жана жеке жана юридикалык жактардан белектерди алууга. Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектер тиешелүү түрдө мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчиги катары таанылат жана тиешелүү мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте өткөрүп берилет;

7) өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды, коомдук бирикмелерди жана диний уюмдарды түзүүгө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышууга же көмөктөшүүгө; кызматтык ишин партиялык программаларга жана чечимдерге баш ийдирүүгө;

8) аны менен жакын туугандык мамилелерде турган адамдардын түздөн-түз кол алдында же көзөмөлүндө болгон кызматтарда туруусуна;

9) анын кызматы менен байланышкан, ал ыйгарым укуктуу болбогон милдеттенмелерди өзүнө алууга жана убада берүүгө;

10) кызматчынын өзүнүн жана анын жакын туугандарынын түздөн-түз жеке кызыкчылыгын козгогон маселелерди чечүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга;

11) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине бөгөт болгон иш таштоолорго, митингдерге жана башка иш-чараларды уюштурууга же аларга катышууга;

12) кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу ага белгилүү болуп калган, мыйзамдарга ылайык жеткиликтүүлүгү чектелген маалыматтарды, кызматтык милдеттерин аткаруу менен байланышпаган максаттарда жайылтууга же пайдаланууга;

13) референдумдун жана шайлоо өнөктүктөрүнүн мезгилинде кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын жана административдик ресурстун башка түрлөрүн пайдаланууга;

14) эгерде мыйзамдарда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача карапбаса, камкорчулук же байкоочу көнештердин, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын башка органдарынын башкаруу органдарынын жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан алардын бөлүмдерүнүн курамына киришүүгө;

15) мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык жүзөгө ашырылуучу кызматтык иш-сапарларды кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары кызматтык иш-сапарларга чыгууга;

16) жогору турган органдын же кызмат адамынын аракеттерин көпчүлүктүн алдында сынга алууга;

17) медиатор катары иш жүргүзүүгө.

2. Ушул беренеде карапган чектөөлөр сакталбаган фактынын белгилениши кызматчыга карата ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейин тартиптик жоопкерчилик чарапларын колдонуу үчүн негиз болуп саналат.

3. Кызматчы кызматын токтоткондон кийин бир жылдын ичинде төмөнкүлөрдү жасай албайт:

1) үчүнчү жактардын кызыкчылыгында анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өзү мурда иштеген жери боюнча кайрылууга;

2) кызматта турган мезгилинде анын карамагына кирген иштер боюнча жеке же юридикалык жактын атынан аракеттенүүгө, бул ошол жеке же юридикалык жакка кошумча артыкчылык бермек.

4. Кызматчы мыйзамдарда карапган учурларды кошпогондо, коммерциялык уюмдардын башкаруу органдарында тура албайт.

5. Башка мамлекеттин жарандыгы бар кызматчы мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчи кызмат орундарын ээлей албайт.

(КР 2022-жылдын 6-июнундагы N 41 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-глава. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өтөө тартиби

16-берене. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн тартиби

1. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүү кадрлар резервинен бош кызмат ордуна талапкерди дайындоо жолу менен жүзөгө ашырылат.

2. Ушул Мыйзамда аныкталган тартипте ротация иретинде бош кызмат ордун ээлөөгө жол берилет.

3. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кадрлар резервинде турган адамды же мамлекеттик жарандык кызматчыны, муниципалдык кызматчыны мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келген учурда бош кызмат ордуна ротация тартибинде дайындоого укуктуу.

4. Кызматка биринчи жолу киргөн кызматчынын кесиптик сапаттарын текшерүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акы төлөө менен, аны кызмат ордуна милдеттүү тартипте 3 айлык синоо мөөнөтү менен дайындайт. Синоо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жарамсыздык мезгили жана кызматчы жөндүү себептер боюнча жумушта болбогон башка мезгил киргизилбейт.

Синоо мөөнөтү аяктагандан кийин мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызматчы менен маектешүү өткөрөт, анын негизинде кызматчынын ээлеген кызмат ордуна шайкештиги жөнүндө чечим кабыл алышат. Эгер маектешүүнүн жыйынтыгы канаттандырлык эмес деп таанылса, анда кызматчы ээлеген кызмат ордунан бошотулат.

5. Синоо мөөнөтүн өтүү мезгилинде кызмат ордун ээлеген кызматчыга ушул Мыйзамдын колдонулушу жайылтылат.

6. Синоо мөөнөтүн өтүүнүн тартибин, маектешүү өткөрүүнүн жана синоо мөөнөтүн аяктаган кызматчынын ээлеген кызмат ордуна ылайыктыгы же ылайык эместиги жөнүндө чечим кабыл алуунун жол-жобосун Президент аныктайт.

Караңыз:

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында синоо мөөнөтүн өтүүнүн тартиби жөнүндө жобо (КР Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ГЖ 169 Жарлыгына)

17-берене. Өзгөчө тартипте (конкурстан тышкary) мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүнүн тартиби

1. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын айрым административдик кызмат орундарына кирүүнүн өзгөчө (конкурстан тышкary) тартиби белгиленет.

2. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча дайындоо өзгөчө тартипте жүзөгө ашырылуучу айрым административдик кызмат орундарынын тизмеги мамлекеттик жана муниципалдык орундардын реестринде белгиленет.

3. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын айрым административдик кызмат орундарына өзгөчө тартипте (конкурстан тышкary) кирүү эрежелери Президент тарабынан белгиленет.

18-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын өздүк иши

1. Кызматчынын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен эмгектик жана кызматтык мамилелерине тиешелүү бардык маалыматтар, материалдар жана документтер кызматчынын өздүк ишинде камтылат. Өздүк иш мамлекеттик органдын, жергиликтүү

өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу боюнча түзүмдүк бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

2. Жергилиттү өз алдынча башкаруу органында өздүк иш тиешелүү түзүмдүк бөлүм же болбосо персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

3. Кызматчы башка мамлекеттик органга же жергилиттү өз алдынча башкаруу органына жумушка которулганда, анын өздүк иши көрсөтүлгөн жаңы жумуш орду боюнча берилет. Бир кызматчыга бир нече өздүк иш жүргүзүүгө жол берилбейт.

4. Кызматчылардын саясий жана диний көз караштары жөнүндө, алардын жеke турмушу тууралуу маалыматтарды, материалдарды жана документтерди жыйноого жана киргизүүгө тыюу салынат.

5. Өздүк иштерди жүргүзүүнүн жана сактоонун тартиби, өздүк ишке киргизилүүгө тийиш маалыматтардын, материалдардын жана документтердин тизмеги, ошондой эле аларга жеткиликтүүлүк тартиби, кызмат өтөөнү эсепке алуу маселелери Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.

Караңыз:

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-июнундагы N 316 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому

6. Кызматчынын өздүк ишинде камтылган маалыматтарды, материалдарды жана документтерди ачыкка чыгарууга тыюу салынат. Кызматчы анын өздүк ишинде камтылган маалыматтар, материалдар жана документтер менен таанышууга укуктуу.

19-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыны жана муниципалдык кызматчыны кесиптик өнүктүрүү

1. Кызматчыны окутуу мамлекеттик органдын жана жергилиттү өз алдынча башкаруу органынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон аны кесиптик өнүктүрүү максатында жүргүзүлөт.

2. Кызматчыларды окутуунун негизги формалары кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу болуп саналат.

3. Кызматчыларды кайра даярдоо кызматчынын кызматтык жана функциялык милдеттери өзгөргөн учурда жүзөгө ашырылат.

4. Кызматчынын квалификациясын жогорулатуу кызмат орундарынын бир тобунун алкагында 3 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

5. Кызматчыларды кайра даярдоодон өткөрүү жана квалификациясын жогорулатуу тиешелүү документ менен ырасталат.

6. Кызматчы мамлекеттик органдын, жергилиттү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин чечими менен төмөнкүлөрдүн демилгеси боюнча окууга жөнөтүлөт:

1) кызматчынын;

2) мамлекеттик органдын жана жергилиттү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин.

7. Кызматчыларды окутуу, мамлекеттик окутуу программалары боюнча мамлекеттик заказды түзүү жана жайгаштыруу, ошондой эле аны ишке ашыруу Президент тарабынан аныкталган окуу жайларынын бирине жүктөлөт.

Мамлекеттик заказ мамлекеттик бюджетте ушул максаттарга караптадын каражаттардын чегинде календардык жылга карата кызматчыларды окутуунун планын билдириет.

Мамлекеттик заказ кызматчылардын ар кандай категориялары учун бардык программаларды, квалификацияны жогорулатуу курстарын, илимий изилдөөлөрдү жана окуусулдук иштелмелерди өзүнө камтыйт.

8. Кош бойлуулук жана төрөт же бала багуу же ооруулуну кароо боюнча өргүүдө жүргөн кызматчылар окутуудан өтүүдө артыкчылыктуу укуктарга ээ болушат.

9. Кызматчыларды окутуу үчүн мамлекеттик органдардын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин каржылоо үчүн карапттардын бир пайызынан кем эмес эсепте бюджеттен финанссылык каражаттар бөлүнөт. Окутуу мыизамдарда тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен жүргүзүлүшү мүмкүн.

10. Эгерде кызматчы өз каалосу боюнча кызматты токтотсо, З айдан ашык мөөнөткө окууга жиберилүүчү кызматчы мамлекеттик орган, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органы менен тиешелүү мамлекеттик органда же жергилиттүү өз алдынча башкаруу органында аныкталган мөөнөттү иштеп берүү жана окутууга байланышкан чыгашалардын ордун толтуруу боюнча милдеттеннелер жөнүндө келишим түзөт.

11. Кызматчыларды окутуу мамлекеттик органдардын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын муктаждыктарынын негизинде жүзөгө ашырылат. Окутууга муктаждыктарды аныктоонун, пландоонун жана болжолдоонун тартиби, ошондой эле окутууну уюштуруу жана ёткөрүү, окутуу чөйрөсүндө донордук жардамды координациялоо, мамлекеттик заказды түзүү тартиби жана окутуу чөйрөсүндөгү башка маселелер Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 28-июлундагы N 404-т (2022-жылга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик заказды бекитүү тууралуу) тескемеси

КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 18-апрелиндеги N 209 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутуу маселелери жөнүндө" токтому

20-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды ротациялоо

1. Ротациялоо - мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын тутумунда кызматчыларды которуу же жылдыруу.

2. Ротациялоо төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт:

1) мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу;

2) кызматчылардын потенциалын сарамжал пайдалануу;

3) карьералык жүйөлөштүрүүнү жогорулатуу;

4) кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана коррупциянын келип чыгуу тобокелдигин азайтуу.

3. Ротациялоо мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин демилгеси же кызматчынын демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

4. Коррупциянын келип чыгуу тобокелдиги бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмегин Министрлер Кабинети аныктайт.

Караңыз:

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-декабрындагы N 695-т (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде коррупциянын келип чыгуу тобокелдиги бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмегин бекитүү тууралуу) тескемеси;

КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-майындагы N 293 "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыизамын ишке ашыруу боюнча айрым чараптар тууралуу" токтому

5. Ротациялоо бирдей кызмат орундарына же болбосо бир топтун чегинде жүргүзүлөт. Төмөн турган кызмат ордуна ротациялоодо кызматчынын эмгек акысы мурдагы кызмат орду боюнча сакталат.

6. Кызматчыны анын ден соолугунун абалы боюнча каршы көрсөтүлгөн кызмат ордуна ротациялоого тыюу салынат.

7. Коррупциянын келип чыгуу тобокелдигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлүүчү ротациялоо 2 жылда бир жолудан көп эмес жүргүзүлөт.

8. Ротациялоонун түрлөрү:

1) мамлекеттік органдын ичиндеги ротациялоо;

2) жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын ичиндеги ротациялоо;

3) мамлекеттік органдардын ортосундагы ротациялоо;

4) жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы ротациялоо;

5) мамлекеттік органдын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын ортосундагы ротациялоо.

9. Мамлекеттік органдардын ортосундагы, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы ротациялоо тиешелүүлүгүнө жараша мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилеринин биргелешкен (ведомстворор аралык) буйругу боюнча жүзөгө ашырылат.

10. Мамлекеттік органдын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын ортосундагы ротациялоо мамлекеттік органдын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчилеринин биргелешкен буйругу боюнча жүзөгө ашырылат.

11. Кызматчыларды ротациялоо тартибин Президент аныктайт.

5-глава. Мамлекеттік жаңандық кызматчылардын жана муниципалдық кызматчыларды материалдық жүйөлөштүрүү, тартиптік жоопкерчилик

21-берене. Мамлекеттік жаңандық кызматчыларды жана муниципалдық кызматчыларды материалдық жүйөлөштүрүү

1. Эмгек акы төлөө тутуму кызмет орундарынын иерархиясында негизделет жана кызматчылардын материалдық жүйөсү болуп саналат.

2. Эмгек акы өзүнө кызматтык маянаны, иштеген жылдары, класстык чен жана ченемге салынбаган жумуш күнү үчүн үстөктөрдү жана транспорттук чыгымдар үчүн компенсациялык суммаларды, ошондой эле тамактанууга чыгымдарды камтыйт.

3. Эмгек акыны эсептөө тартиби, кызматтык маянанын, үстөктөрдүн жана компенсациялык суммалардын өлчөмдерүү Президент тарабынан аныкталат.

4. Кызмет орундарынын айрым категориялары үчүн кызматчынын макулдугу менен эмгек акы төлөөнүн контракттык тутуму белгилениши мүмкүн.

Эмгек акы төлөөнүн контракттык тутуму белгилениши мүмкүн болгон кызмет орундарынын тизмеги мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын кызматчыларынын штаттык санынын 10 пайзыздан ашык эмес чекте мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан аныкталат.

Эмгек акы төлөөнүн контракттык тутумунда кызматчынын орточо айлык эмгек акысы мыйзамдарда белгиленген эмгек акы төлөө шарттарына ылайык кызматчы ээлеген кызмет орду боюнча алууга тийиш болгон эмгек акыдан төмөн болбошу керек.

Контрактты түзүү тартиби, контрактка карата милдеттүү талаптар жана контрактта чагылдырылууга тийиш болгон милдеттүү маалыматтар Президент тарабынан аныкталат.

5. Кызматчыга Министрлер Кабинети аныктаган көлөмдө социалдық пакет берилет.

6. Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөктөрдү төлөө үчүн мамлекеттік жана муниципалдық кызматтын стажы Президент тарабынан аныкталган тартиппе эсептелет. Иш стажын эсептөөдө жаңандардын мурдагы СССРдин мамлекеттік бюджетинде турган партиялык, советтик, профсоюздук жана комсомолдук органдардын аппараттарындагы, министрликтердеги, ведомствородогу, ишканалардагы, мекемелердеги жана уюмдардагы аткаруу-тескөө функциялары менен байланышкан иши, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө мөөнөттүү кызмет өтөө, туруктуу негизде депутаттык милдеттерди аткаруу, мамлекеттік органдын жана жергиліктүү өз алдынча башкаруу органынын жолдомосу боюнча

кайра даярдоодон жана квалификацияны жогорулатуудан өткөн мезгил мамлекеттик жана муниципалдык кызмат катары эсептелет.

7. Убактылуу жок болгон кызматчыны алмаштыруу бөюнча эмгектик иш мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы стажга эсептелинет. Мында убактылуу жок болгон кызматчыны алмаштыруу үчүн кадрлар резервинде турган адам чакырылат же жок болгон кызматчынын функциялык милдеттери бир же бир нече кызматкерге милдеттүү түрдө жүктөлөт жана аларга кызматтык маянасынын 25 пайызынан кем эмес өлчөмдө үстөк төлөп берилет. Функциялык милдеттерди убактылуу жүктөө жөнүндө органдын жетекчисинин буйругу чыгарылат. Убактылуу жок болгон кызматчынын ишинин көлөмүн башка кызматчылардын ортосунда кайра бөлүштүрүүгө жол берилбейт.

8. Социалдык-тиричилик маселелерин чечүү үчүн кызматчыларга мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан жана мыйзам менен тыюу салынбаган башка булактардан материалдык жардам, анын ичинде турак жай берүү түрүндө жардам көрсөтүлөт.

(КР 2023-жылдын 25-январындагы № 14 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

22-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды материалдык эмес жүйөлөштүрүү

1. Кызматчыларга кошумча дем берүү максатында мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун колдонот.

2. Материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун сыйлоонун төмөнкү түрлөрү түзөт:

- 1) алкыш жарыялоо;
- 2) ведомстволук сыйлыктар менен сыйлоо;
- 3) мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасынын башка сыйлыктары менен сыйлоо;
- 4) эстелик белеги, төш белги менен сыйлоо;
- 5) мурда берилген тартиппик жазаны алып салуу.

3. Кызматчыга карата сыйлоо чарапары мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан колдонулат.

23-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын жоопкерчилиги

Кызматчы мыйзамдарга ылайык тартиппик, материалдык, кылмыш-жаза жана башка жоопкерчиликке тартылат.

24-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыга жана муниципалдык кызматчыга салынуучу тартиппик жазалар

1. Тартиппик жоопкерчилик деп күнөөлүү, укукка каршы жүрүм-туруму, өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарбаганы же талаптагыдай эмес аткарганы (тартиппик жорук жасаганы) үчүн кызматчыга карата тартиппик таасир этүү (жаза) чарапарын колдонуу түшүнүлөт.

2. Тартиппик жазалардын түрлөрү:

- 1) эскертүү;
- 2) сөгүш;
- 3) катуу сөгүш;
- 4) кызмат ордунан төмөндөтүү;
- 5) ээлеген кызмат ордунан бошотуу.

3. Тартиппик жазалар жорук түздөн-түз аныкталгандан кийин, бирок ал жасалган күндөн тартып 6 айдан кечикирилбестен колдонулат. Кызматчы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган ар бир учур үчүн же талаптагыдай эмес аткарганы үчүн бир гана тартиппик жаза салыныши мүмкүн.

4. Кызматчыга салынган тартиппик жаза күчүндө турган мезгилде аны кызмат орду бөюнча жогорулатуу мүмкүн эмес.

5. Тартиптик жаза кызматчыга жасалган жоруктун оордугун жана мүнөзүн, ошондой эле жорук жасалган жагдайларды эске алуу менен мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан салынат. Жасалган жоруктун оордугу жана мүнөзү, ошондой эле башка жагдайлар мамлекеттик органдарда жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарында түзүлүүчү кызматтык теришириүү жүргүзүү боюнча комиссия тарабынан аныкталат, анын ишинин натыйжасы мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине жазанын конкреттүү түрүн колдонуу жөнүндө сунушту киргизүү болуп саналат.

6. Кызматтык теришириүү жүргүзүү тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Караңыз:

КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 29-декабрындагы N 356 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык теришириүүнү уюштуруу жана жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекиттүү тууралуу" токтому

7. Тартиптик жазаны салууда жорук жасалганга чейинки кызматтык иштин бардык жагдайлары эске алынууга тийиш.

8. Тартиптик жаза колдонулганга чейин кызматчыдан жазуу жүзүндө түшүндүрмө берүү талап кылышы керек. Мында түшүндүрмө берүүдөн баш тартуу персоналды башкаруу боюнча түзүмдүк бөлүм тарабынан катталууга тийиш болгон акт менен таризделет жана жаза колдонуу үчүн тоскоолдук болуп саналышы мүмкүн эмес.

9. Тартиптик жаза колдонуу жөнүндө буйрук (тескеме, токтом) ал чыгарылган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде кызматчыга кол койдуруу менен жарыяланат. Кызматчы көрсөтүлгөн буйрукка (тескемеге, токтомго) кол коюудан баш тарткан учурда тиешелүү акт түзүлөт.

10. Тартиптик жаза салынган күндөн тартып бир жыл бою күчүндө турат. Эгерде ушул мөөнөттүн ичинде кызматчы жаңы тартиптик жазага кабылбаса, анда анын тартиптик жазасы жок деп эсептелет.

11. Мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ушул берененин 10-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганга чейин, бирок жаза салынган күндөн тартып 6 айдан эрте эмес тартиптик жазаны алып салууга укуктуу.

12. Кызматтык теришириүү төмөнкү учурларда токтотулат же өткөрүлбөйт:

1) фактылар чындыкка дал келген учурда - кызматчы жорук жасагандыгы боюнча өзүнүн күнөөсүн чын дилинен моюнга алганда;

2) эгерде жасалган жорукта кылмыш-жаза курамынын белгилери аныкталса, мында материалдар тиешелүү мамлекеттик органга өткөрүп берилет.

25-берене. Тартиптик жазалар боюнча чечимдерге даттануу

1. Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечимге кызматчы сотто даттанууга укуктуу.

2. Мамлекеттик органдын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органынын тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү ал кабыл алынган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде кызматчыга берилет.

Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү берилбеген учурда бул чечим чыгарылбаган, ал эми тартиптик жаза колдонулбаган болуп эсептелет.

26-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын материалдык жоопкерчилиги

1. Келтирилген зыян үчүн кызматчынын материалдык жоопкерчилиги анын күнөөлүү жана укукка каршы жүрүм-турумунун (аракетинин же аракетсиздигинин) натыйжасында келип чыгат.

2. Кызматчы тарабынан кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруудагы мыйзамсыз аракеттеринин (аракетсиздигинин) натыйжасында үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын орду ал кызматта турган мамлекеттик орган, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан толтурулууга тийиш.

3. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы келтирилген зыяндын ордун бюджеттин тиешелүү бөлүмүндө ушул органды каржылоо үчүн карапттардын эсебинен толтурууга милдеттүү.

4. Зыяндын ордун толтурган мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы укукка сыйбаган аракеттерди түздөн-түз жасаган кызматчыга кайтарма талаптарды (регресс) коюшу мүмкүн.

5. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына зыян келтирилген аракеттер (аракетсиздик) үчүн кызматчы тартиптик же кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылганына карабастан кызматчы зыяндын ордун толтурат.

6. Эгерде сотто чечим кабыл алган адам тарабынан кызматчынын эмгек укуктары бузулганы далилденген жана анын натыйжасында соттун чечими боюнча жаранга мыйзамда карапттардын төлөмдөр төлөнүп берилген учурда, мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы соттун чечиминин негизинде чечим кабыл алган адамдын эмгек акысынан ал келтирген зыяндын суммасын кармап калууга милдеттүү. Башка учурларда келтирилген зыяндын ордун толтуруу мыйзамдардын алкактарында жүзөгө ашырылат.

7. Мамлекетке материалдык зыян келтирген кызматчылардын маалыматтык базасын жүргүзүүнүн тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Караңыз:

Мамлекетке материалдык зыян келтирген мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын маалыматтык базасын жүргүзүү тартиби (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-майындагы N 252 токтомуна)

27-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыны жана муниципалдык кызматчыны кызмат ордунан убактылуу четтетүү

1. Прокурор, тергөөчү же сот тарабынан кызмат ордунан четтетүү жөнүндө токтом чыгарылган учурларда, иш боюнча акыркы чечим чыгарылганга чейин кызматчы ээлеген кызмат ордунан мыйзамдарга ылайык убактылуу четтетилет.

2. Кызматчы кызматтык теришириүү жүргүзүү мезгилиnde мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан ээлеген кызмат ордунан (kyzmatchynyn өзүнүн талабы боюнча теришириүү дайындалган учурлардан тышкары) четтетилиши мүмкүн.

3. Кызматчы кызмат ордунан ушул берененин 2-бөлүгүнө ылайык убактылуу четтетилген учурларда кызматчынын эмгек акысы сакталат.

4. Кызматчыны кылмыш-жаза жоопкерчилигине мыйзамсыз тартуу менен келтирилген зыяндын ордун толтуруу мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

6-глава. Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын социалдык кепилдиктери

28-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын өргүүсү

1. Кызматчыга мыйзамдарда белгиленген тартипте жыл сайын ден соолугун чындоо үчүн жөлөкпүл төлөө менен 30 календардык күнгө созулган акы төлөнүүчү өргүү берилет.

1-1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта жыйындысы боюнча 5, 10, 15 жана 20 жылдан ашык иш стажы болгондо ар жылдык акы төлөнүүчү өргүү тиешелүүлүгүнө жараша 2, 4, 6 жана 8 календардык күнгө узартылат.

2. Кызматчынын каалоосу боюнча өргүү бөлүп берилиши мүмкүн. Мында биринчи бөлүктүн узактыгы 14 календардык күндөн аз болушу мүмкүн эмес.

3. Өргүү бүткүл мезгилге же жарым-жартылай таризделгенине карабастан, акы төлөнүүчү өргүүнүн бүткүл суммасы өргүү таризделгенде төлөнёт.

4. Кызматчынын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз ал өргүүдөн мөөнөтүнөн мурда чакыртылыши мүмкүн эмес.

Өргүүнүн пайдаланылбаган күндөрү үчүн эс алуудан баш тартылган учурда өргүүнүн пайдаланылбаган күндөрүнө пропорциялуу өлчөмдө компенсациялык сумма төлөнёт.

5. Айрым учурларда кызматчыга анын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча эмгек мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан эмгек акысын сактабастан өргүү берилиши мүмкүн, анын узактыгы кызматчы менен мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин ортосундагы макулдашшу боюнча аныкталат.

(КР 2023-жылдын 25-январындагы № 14 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

29-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга социалдык кепилдиктер жана компенсациялар

1. Кызматчыларды башка жерге кызматка которууда, аларга көчүүгө жана жаңы жердеги убактылуу турек жайга сарпталган чыгымдарына Президент тарабынан белгиленген өлчөмдө жана тартилте компенсация төлөнёт.

2. Кызматчыларга кызматтык иш сапарларга, анын ичинде чет өлкөгө иш сапарларга сарпталган чыгымдардын ордун толтурууга кепилдик берилет. Кызматчыларга мыйзамдарда каралган башка компенсациялар, анын ичинде өзгөчө татаал шарттардагы иши, жумуш эмес майрам жана дем алыш күндөрүндөгү иши үчүн акчалай сыйакы берилет.

3. Кызматчылар медициналык камсыздандырууга алынат. Кызматчынын консультация алуу, текшерүүдөн өтүү, дарылануу жана реабилитациялоо менен байланышкан бардык чыгымдары медициналык камсыздандыруунун чегинде компенсацияланууга тийиш.

Кызматчы менен чогуу жашаган анын үй-бүлө мүчөлөрү Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу шарттарда жана тартилте мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринде медициналык тейлөөгө алынат.

4. Кызматчылар кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу өмүрүнө, ден соолугуна же мүлкүнө зыян келтирилген учурларда, ошондой эле кызмат өтөө мезгилинде ооруга чалдыкканы же эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготкону үчүн Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартилте мамлекеттик бюджеттин жана башка камсыздандыруу фонддорунун каражаттарынан милдеттүү камсыздандырылууга тийиш.

5. Кызматчы өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу менен байланышкан мертинүүнүн же кесиптик оорунун кесепетинен майып болуп калган учурда, ага беш жүз мин сом өлчөмүндөгү бир жолку компенсация төлөнёт.

6. Кызматчы өлтүрүлгөн же кесиптик ооруга же ден соолугуна келтирилген мертинүүгө байланыштуу өлгөн учурда анын үй-бүлөсүнө бир миллион сом өлчөмүндөгү бир жолку компенсация төлөнёт.

7. Кесиптик оорулардын тизмеги Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

30-берене. Мамлекеттик органды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын жоюуда же кайра уюштурууда мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы үчүн кепилдиктер

1. Мамлекеттик органды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын жоюуда же кайра уюштурууда, анын штатын кыскартууда, кызматчыга анын кесибин жана квалификациясын эске алуу менен кызмат орундарынын тиешелүү категориясынын чектеринде башка иш сунуш кылышы керек. Биш орун болбогон учурда жана иштен бошотулуп жаткан кызматчы макул болгондо, ага төмөн турган жаңы кызмат ордундагы бүткүл мезгилге мурда иштеген жери боюнча орточо эмгек акысын сактап калуу менен төмөн турган категориядагы башка кызмат орду берилет.

2. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жоюлгандыгына, кайра уюштурулгандыгына же штатынын кыскартылгандыгына байланыштуу бошотууда сунуш кылышынан иштен баш тарткан учурда кызматчыга төмөнкүлөр төлөнёт:

1) ээлеген кызмат орду боюнча орточо үч айлык эмгек акысынын өлчөмүндө иштен кетүү жөлөкпүлүү;

2) эгерде кызматчы бошотулгандан кийин 10 жумуш күндүн ичинде иш менен камсыз кылуу кызматында жумуш издеген адам катары катталган шартта, 3 ай бою мурда ээлеген кызмат орду боюнча орточо эмгек акы.

3. Кызматчынын орточо эмгек акысы кызматчы мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта иштеген акыркы 12 айдын ичиндеги төлөмдөрдүн негизинде эсептелинет.

4. Ушул беренеде каралган негиздер боюнча кызматтан бошотулган кызматчылар кадрлар резервине киргизилет.

31-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын сөөгүн коюуга жөлөкпүл

Каза болгон (курман болгон) кызматчыны же кызматын токtotкондон кийин каза болгон адамдын сөөгүн коюуда анын жубайына, жакын туугандарына, каза болгондун мыйзамдуу өкүлүнө же анын сөөгүн коюуну жүзөгө ашыруу милдетин өзүнө алган башка адамга Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган өлчөмдө сөөк коюуга жөлөкпүл берилет.

7-глава. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматчынын этика жана коррупцияга каршы механизмдер

32-берене. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын этикасы

1. Мамлекеттик жарандык кызматчынын жана муниципалдык кызматчынын этикасы - бул кызматчынын жүрүм-турум эрежелерин белгилөөчүү жана жөнгө салуучу ченемдердин тутуму.

2. Этиканы сактоо ар бир кызматчынын милдети болуп саналат.

3. Кызматчы этиканын төмөнкү принциптерин сактоого тийиш:

1) өзүн ар дайым мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин ак ниеттүүлүгүнө, калыстыгына жана натыйжалуулугуна жараптардын ишенимин калыптандыргандай, сактагыдай жана бекемдегидей алып жүрүү;

2) пайда көздөгөн кызыкчылыктарга жана мыйзамсыз баюуга жетишүү үчүн кызматтык абалын пайдаланууга жол бербөө;

3) сылык, сыпайы, чыдамдуу, принциптүү болуу, маселенин маңызын терең түшүнүүгө умтулуу, аңгемелешкен адамды угуу жана анын позициясын түшүнө билүү;

4) башка кызматчылар тарабынан этиканын ченемдерин бузуу фактылары аныкталган учурда Этика кодексинде каралган чараларды көрүү;

5) өзүнө баш ийген адамды укукка жат чечимдерди кабыл алууга же мыйзамсыз аракеттерди жасоого мажбурлабоо;

6) өз ишинде кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербөө;

7) кызматтык милдеттерин ак ниет аткаруу;

8) элдердин үрп-адаттарына жана каада-салттарына сый-урмат менен мамиле кылуу;

9) өзүнүн кызматтык ишине кимдир бирөө, анын ичинде ээлеген кызмат ордуна жана абалына карабастан башка кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз таасирге же таасир этүүгө жол бербөө;

10) мамлекеттин жана коомдун алдында моралдык жана адеп-ахлактык жоопкерчилик тартуу.

4. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси өзүнө баш ийген кызматчылар тарабынан этиканын принциптеринин бузулушун болтурбоо жана ага бөгөт кою боюнча бардык чараларды көрүүгө милдеттүү.

5. Этика кодекси Президент тарабынан бекитилет.

Караңыз:

КР Президентинин 2022-жылдын 31-майындағы ПЖ N 171 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексин бекитүү жөнүндө" Жарлыгы

33-берене. Кызықчылыктардын кагылышуусу

1. Кызматчынын жеke (өзүнүн) кызықчылыгы анын милдеттерин же функцияларын аткарууга таасир тийгизиши мүмкүн болгон учурларда кызықчылыктардын кагылышуусу келип чыгат, бул жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарын жана кызықчылыктарын бузууга алып келет же алып келиши мүмкүн.

Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызықчылыктардын кагылышуусун башкаруу тартиби кызықчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызықчылыктардын кагылышуусун болтурбоо боюнча чарапарды көрүүгө милдеттүү.

3. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызықчылыктардын кагылышуусунун келип чыгуу тобокелдиги бар болсо, кызматтык териштириүү жүргүзүүнү демилгелөөгө милдеттүү.

4. Кызматтык териштириүүнүн натыйжалары боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызықчылыктардын кагылышуусун четтетүү боюнча чарапарды көрөт.

5. Кызықчылыктардын кагылышуусун болтурбоо маселеси боюнча түздөн-түз баш ийүүдөгү кызматчы кайрылган учурда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан чарапарды көрбөө ишенимди жоготкондугуна байланыштуу жетекчини кызмат ордунан бишкекчеси кызматчылардын кагылышуусун четтетүү боюнча саналат.

34-берене. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестри

1. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестри ушул Мыйзамдын 37-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-7-пункттарында каралган негиздер боюнча ээлеген кызмат орундарынан бишкекчеси кызматчылар жөнүндө жеke маалыматтарды камтыйт.

2. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

Караңыз:

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартиби (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 16-майындағы N 252 токтомуна)

3. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестри бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук тандоодо пайдаланылыши мүмкүн.

4. Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бишкекчеси кызматчылардын реестринин маалыматтары кызматка кириүдө баш тартуу үчүн негиз болушу мүмкүн эмес.

8-глава. Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты токтотуу

35-берене. Мамлекеттик органды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кызматты токтотуу

1. Қызматты токтоту үчүн төмөнкүлөр негиз болуп саналат:
 - 1) қызматчыны өз каалоосу боюнча башшоттуу;
 - 2) қызматчыны мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органынын демилгеси боюнча башшоттуу;
 - 3) қызматчыны тараптардын эркинен көз каранды болбогон жагдайлар боюнча башшоттуу.
2. Қызматчыны мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органынын демилгеси боюнча башшоттуу жетекчи тарабынан ушул Мыйзамга ылайык тиешелүү жол-жоболорду аткарғандан кийин жүзөгө ашырылат.
3. Мамлекеттік органдарда, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органдарында саясий мамлекеттік қызмет орундарын, атайдын мамлекеттік қызмет орундарын жана саясий муниципалдық қызмет орундарын ээлеген адамдардын алмашуусу администривдик қызмет орундарын ээлеген қызматчыларды қызмет ордунан башшоттуу, төмөндөтүү, ротациялоо үчүн негиз болуп саналбайт.

36-берене. Мамлекеттік жаңандық қызматчынын жана муниципалдық қызматчынын өз каалоосу боюнча қызматтын токтотуусу

1. Қызматты токтотуу қызматчынын өз каалоосу боюнча, анын жазуу жүзүндө берген арызынын негизинде жүзөгө ашырылыши мүмкүн.
2. Қызматчы жазуу жүзүндөгү арызында қызматты токтотуу датасын көрсөттөт, ал арыз берген күндөн тартып 2 жумадан кеч эмес келет.
3. Жазуу жүзүндөгү арызда қызматты токтотуу датасы көрсөтүлбөгөн учурда, қызматчы арыз берген күндөн тартып 2 жума өткөндөн кийин қызматтан башшотулат.
4. Мамлекеттік орган, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органы тарабынан башшоттуу түуралуу чечим чыгарылбаган учурда, қызматчы анын арызында көрсөтүлгөн мөөнөт өткөнгө чейин 3 күндөн кечибирбестен өз арызын чакыртып алууга укуктуу.
5. Арызда көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин қызматчы ишин токтотууга укуктуу, ал эми мамлекеттік орган, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органы қызматтын акыркы күнү иштен башбогон адамга эмгек китечесин берүүгө жана ага тиешелүү сумманы төлөп берүүгө милдеттүү.

Эгерде мамлекеттік орган, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органы қызматтын акыркы күнү иштен башбогон адамга эмгек китечесин бербесе жана ага тиешелүү сумманы төлөп бербесе, анда мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн эсептелинүүчү эмгек акынын бир пайыз өлчөмүндө компенсациялык сумма төлөнөт.

37-берене. Мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органынын демилгеси боюнча қызматты токтотуу

1. Мамлекеттік органдын, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органынын демилгеси боюнча қызматчы төмөнкүдөй учурларда ээлеген қызматынан башшотулушу мүмкүн:
 - 1) мамлекеттік орган, жергиліктүү өз алдынча башшаруу органы кайра уюшулганда;
 - 2) ээлеген қызмет орду кыскартылганда;
 - 3) төмөнкү негиздердин бири болгондо ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөндө:
 - а) тараптардын бир жагында туруп қызықчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу жана/же аны жөнгө салуу боюнча аракет көрбөгөндө;
 - б) ушул Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, жеке өзү ишкердик иш менен же башка акы төлөнүүчү иш менен алектенгенде;
 - в) мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, коммерциялык уюмдардын башшаруу органдарында иш жүргүзгөндө;
 - г) Этика кодексинин талаптарын, анын ичинде жумуш убактысынан тышкary бир нече жолу (2 жана андан көп жолу) бузганда, этика боюнча комиссиянын сунушу боюнча;
 - д) қызметка кириүүдө кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө декларация бербегенде же болбосо билип туруп так эмес же толук эмес маалыматтарды бергенде;

- е) чет мамлекеттин жарандыгы бар экенин жашырганда;
 - ж) Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экендиги жөнүндө билип туруп жалган маалыматтарды бергенде;
 - 4) кызматчыны мамлекеттик жарандык же муниципалдык кызмат менен айкалышпаган кызмат ордуна шайлаганда же дайындалганда;
 - 5) кызматчы эмгек тартибин төмөнкүдөй бузганда:
 - а) ишке келбей койгондо (жумуш күндүн ичинде жүйөлүү себептерсиз 3 сааттан ашык жумуш ордунда болбогондо);
 - б) кызмат орду боюнча мүлкүү уурдоо, жоготуу, аны атайылап жок кылганда же бүлдүргөндө;
 - в) ишке алкогодук, баңгизат же башка токсикалык мас абалында келгенде;
 - г) кызматчыга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон мыйзам менен коргулуучу сырларды (мамлекеттик, кызматтык жана башка) ачыкка чыгарганда;
 - д) кызматчы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди бир нече жолу аткарагандан (2 жана андан көп жолу) жана эгерде анда мурда жоюлбаган жана алынбаган тартиптик жазасы болсо;
 - е) мыйзамда же кызматтык нускамаларда түздөн-түз каралган учурлардан тышкary, саясий партияларды, диний уюмдарды түзгөндө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышканда же көмөк көрсөткөндө;
 - ж) мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешине тоскоол болгон иш таштоолорду, митингдерди же башка иш-аракеттерди уюштурганда же катышканда;
 - 6) ушул Мыйзамдын 15-беренесинде каралган чектөөлөр сакталбаган фактылар белгиленгенде;
 - 7) кызматчы мамлекеттик жарандык кызматка же муниципалдык кызматка кириүдө жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды бергенде;
 - 8) эгерде аткарылып жаткан кызматтык милдеттер мамлекеттик сырға уруксат алууну талап кылса, мамлекеттик сырға жеткиликтүүлүк токтолулганда;
 - 9) ушул Мыйзамда каралган учурларда ротациялоо тартибинде каторулудан баш тартканда;
 - 10) аттестациялоонун жыйынтыгы менен тастыкталган ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбegenде;
 - 11) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда;
 - 12) мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта тuruу үчүн ушул Мыйзамда белгиленген чектүү куракка жеткенде;
 - 13) жергиликтүү көнөш кызматчыга ишенбөөчүлүк көрсөткөндө.
2. Кызматчынын мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта тuruусунун чектүү курагы 65 жашты түзөт.
3. Өзгөчө тартипте кызмат ордуна дайындалган адамдар да төмөнкү учурларда кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн:
- 1) анын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алынган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбegen учурда;
 - 2) саясий жетекчиликтин ишенимин жоготкондо.
4. Патронаттык кызмат орундарын ээлеген адамдар мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин алмашуусуна байланыштуу кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн.
5. Эгерде кызматчынын макулдугу менен аны башка ишке каторуга мүмкүн болбогондо, анда мамлекеттик органды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын кайра уюштуруу же болбoso штаттык кызмат ордун кыскартуу негиздери боюнча иштен бошотууга жол берилет.

6. Кызматчынын убактылуу ишке жөндөмсүздүгү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын демилгеси боюнча аны ээлеген кызматынан бишотуу үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

7. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башка жерде жайгашкан ведомстволук же башка обочолонгон түзүмдүк бөлүмүнүн иши токтолулган учурда, бул түзүмдүк бөлүмдүн кызматчыларын бишотуу мамлекеттик органды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын кайра уюштуруу учурлары үчүн каралган эрежелер боюнча жүргүзүлөт.

38-берене. Тараптардын эркине көз каранды болбогон жагдайлар боюнча мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кызматты токтолтуу

1. Тараптардын эркине көз каранды болбогон жагдайлар боюнча мамлекеттик органдагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындағы кызмат төмөнкү учурларда токтолтулушу мүмкүн:

- 1) мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жоюлганда;
- 2) кызматчы аскердик кызматка чакырылганда же аны алмаштырган альтернативдүү жарандык кызматка жөнөтүлгөндө;
- 3) соттун чечими боюнча кызматчынын мурда ээлеген ошол кызмат орду калыбына келтирилгенде;
- 4) соттун мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмүнө ылайык кызматчыга иштеген ишин улантууну жокко чыгарган жаза дайындалганда;
- 5) ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутундууну болушу;
- 6) кызматчы каза болгондо, ошондой эле сот тарабынан кызматчы каза болду же дайынсыз жоголду деп таанылганда.

2. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда каралган негиздер боюнча кызмат ордунан бишотулган кызматчыга биш орун болгондо мурдагыга төндеш башка же төмөн турган кызмат орду сунушталат. Биш орун болбогон учурда же болбосо кызматчы кызмат орундан баш тартканда, анын макулдугу менен кадрлар резервие киргизилет.

3. Аскер кызматына чакырылгандыгына же аны алмаштыруучу альтернативдүү жарандык кызматка жөнөтүлгөндүгүнө байланыштуу кызматынан бишотулуп жаткан кызматчы тиешелүүлүгүнө жараша ошол мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын кадрлар резервие киргизилүүгө тийиш.

9-глава. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү

39-берене. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү жөнүндө

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөнкүлөр белгиленсін:

- 1) мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында болгон кызмат стажы мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы катары сакталат;
- 2) ушул Мыйзамдын күчүнө кириши менен байланышкан кайра уюштуруу же уюштуруучулук-штаттык иш-чаралар жүргүзүлгөн учурда, кызматчы конкурсук тандоодон өтпөстөн ээлеген кызмат ордун кайрадан ээлейт.

3. Президентке жана Министрлер Кабинетине төмөнкүлөр сунушталсын:

1) 2022-жылга жана кийинки жылдарга республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда ушул Мыйзамды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон чыгымдарды кароо;

2) 6 айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирүү жана ушул Мыйзамдан келип чыгуучу башка маселелерди чечүү.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 30-майындағы № 75 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 5, 414-ст.);

2) "Коррупция жана экономика чөйрөсүндөгү кылмыштар менен натыйжалуу күрөшүүнү камсыз кылуу максатында укук коргоо органдарынын тутумун реформалоого байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 28-июлундагы № 162 Мыйзамынын 6-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 7-8, 764-ст.);

3) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 12-апрелиндеги № 48 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2019-ж., № 4, 190-ст.);

4) "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 30-июлундагы № 109 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2019-ж., № 7-8, 497-ст.).

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С.Жапаров

2021-жылдын 6-октябрьында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган